

"О!Банк" ААК

**МСФОго ылайык
ФИНАНСЫЛЫК АБАЛ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ
2025-жылдын 31-мартына караштуу**

Юридикалык дареги: 720033, Бишкек ш., Фрунзе көч., 390
Идентификациялык номери 01204199910016

	(миң.сом) 2025-ж. 31-марты 31 марта 2025 г.	(тыс.сом) 2024-ж. 31-марты 31 марта 2024 г.	(миң.сом) 2024-ж. 31-декабры 31 декабря 2024 г.
АКТИВДЕР			
Акча каражаттары	1 200 534	1 556 773	2 106 846
Улуттук банктагы эсептердеги акча каражаттары	1 205 431	839 642	1 316 230
Улуттук банктагы депозиттер	2 708 623	1 422 398	622 155
Банктардагы каражаттар	2 977 362	6 402 615	3 141 271
Кардарларга берилген кредиттер	14 069 231	9 175 589	12 316 672
Кардарлардын кредиттерине мүмкүн болуучу жоготууларга кам көрүү	(778 474)	(778 500)	(727 851)
Кардарларга берилген таза кредиттер	13 290 757	8 397 089	11 588 821
Амортизацияланган нарк боюнча өлчөнгөн инвестициялар	1 919 249	1 156 717	1 016 032
Негизги каражаттар жана материалдык эмес активдер	1 607 390	1 083 962	1 536 572
Репо келишимдери	473 170	337 564	168 546
Башка банк мүлкү, таза	33 232	62 203	42 306
Башка активдер	2 577 371	615 161	1 308 980
Активдер, БАРДЫГЫ	27 993 119	21 874 123	22 847 760

МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР жана КАПИТАЛ

МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР			
Банктардын каражаттары	933 958	2 263 554	2 248 935
Кардарлардын эсептери	20 162 249	14 634 275	14 673 204
Башка карыздык каражаттар	708 039	555 439	676 452
Кийинкиге калтырылган салык милдеттенмелери	105 779	84 463	113 275
Башка милдеттенмелер	1 753 581	425 081	826 962
ЖАЛПЫ милдеттенмелер	23 663 606	17 962 812	18 538 828
КАПИТАЛ			
Уставдык капитал	1 200 008	1 200 008	1 200 008
Банктын келечектеги керектөөлөрү үчүн камдар	1 782	1 782	1 782
Негизги каражаттарды кайра баалоо боюнча резервдер	555 917	198 037	555 765
Бөлүштүрүлбөгөн пайда	2 571 806	2 511 483	2 551 376
БАРДЫГЫ: капитал	4 329 514	3 911 310	4 308 932
БАРДЫГЫ: МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР ЖАНА КАПИТАЛ	27 993 119	21 874 123	22 847 760

Маалымат үчүн:

Улуттук банктын талаптарына ылайык кардарлардын кредиттерине мүмкүн болуучу жоготуулар үчүн резерв	(1 127 382)	(1 191 895)	(1 108 128)
Улуттук банктын талаптарына ылайык башка активдер боюнча камдар	(55 651)	(67 908)	(60 613)
Улуттук банктын талаптарына ылайык бөлүштүрүлбөгөн пайда	2 201 237	2 095 041	2 169 548

«О!Банк» ААК тын
Башкаруучу директору

 Аниятов А.А.

О!Банк ААК
Башкы бухгалтердин орун басары

 Идинова Г.М.

ОАО "О!Банк"

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
в соответствии с МСФО
на 31 марта 2025 года (включительно)**

Юридический адрес: 720033 г. Бишкек, ул. Фрунзе 390
Идентификационный номер 01204199910016

	(миң.сом) 2025-ж. 31-марты 31 марта 2025 г.	(тыс.сом) 2024-ж. 31-марты 31 марта 2024 г.	(миң.сом) 2024-ж. 31-декабры 31 декабря 2024 г.
АКТИВЫ			
Денежные средства	1 200 534	1 556 773	2 106 846
Денежные средства на счетах в НБКР	1 205 431	839 642	1 316 230
Депозиты в НБКР	2 708 623	1 422 398	622 155
Средства в банках	2 977 362	6 402 615	3 141 271
Ссуды предоставленные клиентам	14 069 231	9 175 589	12 316 672
Резерв на возможные потери по ссудам клиентов	(778 474)	(778 500)	(727 851)
Чистые ссуды, предоставленные клиентам	13 290 757	8 397 089	11 588 821
Инвестиции, оцениваемые по амортизированной стоимости	1 919 249	1 156 717	1 016 032
Основные средства и нематериальные активы	1 607 390	1 083 962	1 536 572
Соглашения по РЕПО сделке	473 170	337 564	168 546
Прочая собственность банка, нетто	33 232	62 203	42 306
Прочие активы	2 577 371	615 161	1 308 980
ИТОГО активы	27 993 119	21 874 123	22 847 760

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА и КАПИТАЛ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Средства банков	933 958	2 263 554	2 248 935
Счета клиентов	20 162 249	14 634 275	14 673 204
Прочие заемные средства	708 039	555 439	676 452
Отложенные налоговые обязательства	105 779	84 463	113 275
Прочие обязательства	1 753 581	425 081	826 962
ИТОГО обязательства	23 663 606	17 962 812	18 538 828
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	1 200 008	1 200 008	1 200 008
Резервы для будущих потребностей банка	1 782	1 782	1 782
Резервы по переоценке основных средств	555 917	198 037	555 765
Нераспределенная прибыль	2 571 806	2 511 483	2 551 376
ИТОГО: капитал	4 329 514	3 911 310	4 308 932
ВСЕГО: ОБЯЗАТЕЛЬСТВА и КАПИТАЛ	27 993 119	21 874 123	22 847 760

Справочно:

Резерв на возможные потери по ссудам клиентов согласно требованиям Национального банка	(1 127 382)	(1 191 895)	(1 108 128)
Резервы по остальным активам согласно требованиям НБКР	(55 651)	(67 908)	(60 613)
Нераспределенная прибыль согласно требованиям НБКР	2 201 237	2 095 041	2 169 548

Управляющий директор
ОАО "О!Банк"

Заместитель главного бухгалтера
ОАО "О!Банк"



"О!Банк" ААК

МСФОго ылайык ЖЫЙЫНДЫ КИРЕШЕ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ
2025-жылдын 31-мартына караштуу

	(миң.сом) 2025-ж. 31-марты 31 марта 2025 г.	(тыс.сом) 2024-ж. 31-марты 31 марта 2024 г.
Пайыздык кирешелер	789 157	405 867
Пайыздык чыгашалар	(332 012)	(163 557)
ССУДАЛАР БОЮНЧА МҮМКҮН БОЛУУЧУ ЖОГОТУУЛАРГА КАРАТА РЕЗЕРВДИ КАЛЫБЫНА КЕЛТИРГЕНГЕ ЧЕЙИНКИ ТАЗА ПАЙЫЗДЫК КИРЕШЕ/ЧЫГАША	457 146	242 311
Ссудалар боюнча мүмкүн болуучу жоготууларга резервди калыбына келтирүү (түзүү)	(50 242)	24 782
ТАЗА ПАЙЫЗДЫК КИРЕШЕЛЕР/ЧЫГАШАЛАР	406 904	267 093
Комиссиялык кирешелер	107 940	94 500
Комиссиялык чыгашалар	(119 191)	(107 693)
Чет элдик валюта менен операциялар боюнча таза пайда	77 625	64 495
Башка операциялар боюнча баанын түшүшүнө карата резервди түзүү	366	1 951
Башка кирешелер	10 101	10 455
ТАЗА ПАЙЫЗДЫК ЭМЕС КИРЕШЕЛЕР	76 842	63 707
Операциялык чыгашалар	(464 083)	(256 668)
КИРЕШЕ САЛЫГЫНА ЧЕЙИНКИ ПАЙДА	19 663	74 131
Киреше салыгы боюнча чыгашалар	(416)	(10 432)
ТАЗА ПАЙДА/ЖОГОТУУ	19 247	63 699
Бир акцияга пайда	8	27
Маалымат үчүн: КРУБнын талаптарына ылайык таза пайда	30 504	65 824

«О!Банк» ААК тын
Башкаруучу директору

 Аниятов А.Е.

О!Банк ААК
Башкы бухгалтердин орун басары

 Идинова Г.М.

ОАО "О!Банк"

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ в соответствии с МСФО
на 31 марта 2025 года (включительно)

Процентные доходы
Процентные расходы
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД/РАСХОД
ДО ВОЗМЕЩЕНИЯ (ФОРМИРОВАНИЯ) РЕЗЕРВА
НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ ПО ССУДАМ
Возмещение (формирование) резерва
на возможные потери по ссудам
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД/РАСХОД
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой
Формирование резервов под обесценение
по прочим операциям
Прочие доходы
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ
Операционные расходы
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ
Расходы по налогу на прибыль
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК
Прибыль на одну акцию

Справочно:
Чистая прибыль согласно требованиям НКР

Управляющий директор
ОАО "О!Банк"

Заместитель главного бухгалтера
ОАО "О!Банк"



**Сведения о соблюдении экономических нормативов
на 31 марта 2025 года (включительно)**

Наименование экономических нормативов и требований	Белгиленген нормативдин мааниси	Нормативдин чыныгы мааниси Фактическое значение норматива	Установленное значение норматива	Наименование экономических нормативов и требований
Банк менен байланышпаган бир зайымчыга карата тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (К 1.1)	20%дан ашык эмес	14,8%	не более 20%	Максимальный размер риска на одного заемщика, не связанного с банком (К 1.1)
Банк менен байланышкан бир зайымчыга карата тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (К1.2)	15%дан ашык эмес	13,0%	не более 15%	Максимальный размер риска на одного заемщика, связанного с банком (К1.2)
Банк менен байланышпаган банкка банктар аралык жайгаштыруулар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (К1.3)	30%дан ашык эмес	4,4%	не более 30%	Максимальный размер риска по межбанковским размещениям в банк, не связанный с банком (К1.3)
Банктын аффилирленген жагы болуп саналган тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (К 1.4)	15%дан кем эмес	0,0%	не более 15%	Максимальный размер риска по межбанковским размещениям в банк, являющийся аффилированным лицом банка (К 1.4)
Суммардык капиталдын адекваттуулук коэффициенти (К 2.1)	12%дан кем эмес	14,5%	не менее 12%	Коэффициент адекватности суммарного капитала (К 2.1)
Биринчи деңгээлдеги капиталдын адекваттуулук коэффициенти (К 2.2)	7.5%дан кем эмес	14,3%	не менее 7.5%	Коэффициент адекватности капитала Первого уровня (К 2.2)
Капиталдын адекваттуулук коэффициенти К2.3	5%дан кем эмес	14,3%	не менее 5%	Коэффициент адекватности капитала К2.3
Лeverаж (К 2.4)	6%дан кем эмес	10,5%	не менее 6%	Лeverаж (К 2.4)
Ликвиддүүлүктүн нормативи (К3.1)	45%дан кем эмес	106,8%	не менее 45%	Норматив ликвидности (К3.1)
Узун ачылган валюталык позициялардын суммардык чоңдугу боюнча бузулган күндөрдүн саны (К 4.2)	20%дан ашык эмес	0,0%	не более 20%	Количество дней нарушений по суммарной величине длинных открытых валютных позиций (К 4.2)
Кыска ачылган валюталык позициялардын суммардык чоңдугу боюнча бузулган күндөрдүн саны (К 4.3)	20%дан ашык эмес	0,0%	не более 20%	Количество дней нарушений по суммарной величине коротких открытых валютных позиций (К 4.3)
Банктын капиталынын кошумча запасы («капиталдын буфери» индекси)	20%дан кем эмес	15,8%	не менее 18%	Дополнительный запас капитала банка (индекс «буфер капитала»)
Баалуу металлдарда узун ачылган валюталык позициялардын суммардык чоңдугу боюнча бузулган күндөрдүн саны (К4.5)	20%дан ашык эмес	колдонулбайт не применяется	не более 20%	Количество дней нарушений по суммарной величине длинных открытых валютных позиций в драгоценных металлах (К4.5)
Баалуу металлдарда кыска ачылган валюталык позициялардын суммардык чоңдугу боюнча бузулган күндөрдүн саны (К4.6)	20%дан ашык эмес	колдонулбайт не применяется	не более 20%	Количество дней нарушений по суммарной величине коротких открытых валютных позиций в драгоценных металлах (К4.6)

 Аниятов А.Е.

Заместитель главного бухгалтера
ОАО "О!Банк"

О!Банк ААК
Башкы бухгалтердин орун басары

Идинова Г.М.

